

УДК: 947:93/398.5

**Сулайманов Эртабылды Жолдошович,  
Анарбекова Венера Эркинбековна  
Арзыбаев Тыныстан Кадырович  
КАРАКАЛПАК ЭЛИНИН «САРЫША АЙЫМ толғауы»  
УЗАКБЕРГЕНЛИ БЕРДИМУРАД БЕКБЕРГЕН УУЛУНУН АЙТУУСУНДА**

**Сулайманов Э.Ж., Анарбекова В.Э., Арзыбаев Т.К.  
НАРОДНАЯ ПОЭМА КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА «САРЫША АЙЫМ ТОЛГАУЫ»  
В ИЗЛОЖЕНИИ УЗАКБЕРГЕНЛИ БЕРДИМУРАТ БЕКБЕРГЕН УУЛУ**

**Sulaymanov E.J., Anarbekova V.E., Arzybaev T.K  
THE FOLK POEM OF THE KARAKALPAK PEOPLE "SARYSHA AYM TOLGAVY"  
AS RENDERED BY UZAKBERGENLY BERDIMURAT BEKBERGEN UULU**

**Аннотация.** Бул илимий макалада 2024-жылдын апрель айында атайдын Каракалпакстанга эл арасынан талаа этнографиялык материалдарды жыйноо үчүн барганда, Нөкүс калаасынын Бозаул аймагындагы Шатлы айылынын Ережеп бий маҳалласынын Көксарай көчөсүнүн №39-үйүнүн жашоочусу 1936-жылы туулган 88 жаштагы каракалпак элиниң кыпчак уруусунун балталы-майлыбалта уругунун аксакалы Узақбергенли Бердимурат Бекберген уулунун өз оозунан «Сарыша айым» элдик поэмасын жаздырып алдык эле. Жашы бир топко барып калган аксакалдын элдик поэманды жатка айттып бергендиги материал жыйноочуларды таңдандырды. Бир эле элдик эпосторду айттуу менен гана чектелбеген инсандын түрдүүтүмөн касиетке ээ экендиги менен эсте калды. Информатордон аудиого жаздырылып алынган материал, кагаз бетине түшүрүлүп, адабияттардагы маалыматтар аркылуу тарыхый-этнографиялык, фольклордук салыштырмалуу анализ жасалды.

**Ачкыч сөздөр.** Узақбергенли Бердимурат Бекберген уулу, «Сарыша айым толғауы», каракалпак эли, ногайлы доору, салттуу маданият жана сөз өнөрү, диний ишенимдер, сүйүү, кошок кошуу, патриотизм.

**Аннотация.** Данный научный труд посвящён исследованию народной поэмы «Сарыша айым», записанной в апреле 2024 года в Каракалпакстане во время полевых этнографических исследований. Поэма была передана из уст 88-летнего аксакала Узақбергенли Бердимурат Бекберген уулу, представителя рода балталы-майлыбалта кипчакского племени каракалпакского народа, проживающий по адресу: улица Көксарай, дом №39» маҳалли Ережеп бий села Шатлы в районе Бозаул города Нукус. Феноменальное умение аксакала воспроизводить поэму наизусть вызвало восхищение исследователей. Информатор проявил не только мастерство в передаче народного эпоса, но и уникальные личные качества, что оставило незабываемое впечатление. Аудиозапись, сделанная во время работы, была перенесена на бумажный носитель и подвергнута историко-этнографическому и фольклорно-сравнительному анализу.

**Ключевые слова:** Узақбергенли Бердимурат Бекберген уулу, «Сарыша айым толғауы», каракалпакский народ, эпоха Ногайлы, традиционная культура и искусство слова, религиозные верования, любовь, оплакивание, патриотизм.

**Annotation:** This academic work is dedicated to the study of the folk poem "Sarysha Aym," recorded in April 2024 in Karakalpakstan during ethnographic field research. The poem was narrated by an 88-year-old aksakal, Uzakbergenly Berdimurat Bekbergen Uulu, a representative of the Balta-ly-Mailybalta clan of the Kipchak tribe of the Karakalpak people, residing at Kok-Saray Street, house №39, in the Erezhep Biy mahalla of Shatly village, Bozau District, Nukus City. The aksakal's phenomenal ability to recite the poem from memory astonished the researchers. The informant demonstrated not only exceptional skill in conveying the folk epic but also unique personal qualities that left an unforgettable impression. An audio recording made during the session was transcribed and subjected to historical-ethnographic and folklore-comparative analysis.

**Keywords:** Uzakbergenly Berdimurat Bekbergen Uulu, "Sarysha Aym Tolgavy," Karakalpak people, Nogai era, traditional culture and oral art, religious beliefs, love, lamentation, patriotism.

**Киришүү.** Оозеки адабиятта тарыхый ырлар калктын дүйнө таанымына сиңген, тарыхый окуяларга байланышкан өзүнүн түшүндүрмөсү жана мааниси менен айырмаланып, калктын турмушундагы орунтуу учурларды камтып, элдик чыгармачылыктын негизинде жаралып, коомдук абалды түшүнүүдө чоң маанигө ээ. Далушундай доорду сүрөттөгөн окуя каракалпактардын Эдил (Волга), Жайык (Урал) дарыялары бүлгүнгө учурап, ал жерлерди таштап, Түркстанга, Жаңы Дарыяга (Каракалпакстандын аймагында агып өткөн, учурдагы Амударыянын айрым бөлүктөрүн же анын эски агымдарын билдирет – А.В.) көчкөнү тууралуу жазылган "Ormambet bii өлгөндө" деп аталган элдик поэмасынын мисалында талдоого алынды. Анткени, XVI кылымдагы тарыхый окуяларды чагылдырган Ормамбет бийдин кызы "Сарыша айымдын толғауы" Узақбергенли Бердимурат Бекберген уулунун айтуусу темын актуалдуулугун мүнөздөйт.

Макалада тарыхый-генетикалык жана интервью ыкмаларын колдонуу менен чыгарманын мазмуну тарыхый окуялардын контекстинде талданып (элдин жер которуусу, саясий-экономикалык шарттар), социалдык жана маданий мүнөзү иликтенди.

**Негизги бөлүк.** Алгач "толғау" сөзүнүн маанисине токтолсок - қазак, каракалпак, ногой элдеринин оозеки поэзиясында кеңири тараган "ыр формадагы" өзгөчө орунду эзлеген жанр [17].

*Ormambet bii өлгөндө,  
Он сан ногай бүлгөндө,  
Ormambetтей бийлерден,  
Ул қалмады қыз қалды,  
Улга да бирақ бергисиз,  
Қыз да болса из қалды,  
Алгыр қустың пәнжеси...  
  
Күнкардан туўган қыяқсан,  
Сүнкардан туўган түяқсан,  
Күдиз-түни нур берген,  
Сөнбейтүгүн шырақсан,  
Жәүхардан қалган әүладсан,  
Жақсыдан туўган зүриятсан,* [АТМ, 2].

Каракалпак ырчыларынын арасында "Ormambet bii өлгөндө" толгауну ырдабаган киши болбогон. Анда калмак баскынчыларынын кысымына туршутук бере албай, өз конуштарын Эдил-Жайык (Волга-Урал) дарыяларынын боюнан Түркстан, андан Хорезмге чейин көчүп өткөн "Ногайлы" уруулар бирикмесине кошулган элдердин (татар, башкырт, кырымлы, карайым, казак), анын ичинде каракалпактардын да тарыхый тиричилигин баяндайт. Бул толгау каракалпак оозеки даректеринин эң эзелки үлгүлөрү болушуна карабастан, узак доорлорго чейин сакталган.



Азыркы учурда бул ырды билбegen ырчылар жокко эсе жана өз устатьынан үйрөнүп, өзүнүн чыгармачылык жолун баштагандыгы белгилүү [11, 25]. Даил катары ушул доордогу окуяны жатка айтып сүрөттөгөн Узақбергенли Бердимурат Бекберген уулунун айтуусунда дагы:

*Ormambet bii өлгөндө,  
Он сан ногай бөлүнгөндө,  
Ormambetтей бийлерден,  
Ул қалбады, қыз қалды,  
Улга деги бергисиз,  
Қыз болсо да из қалды.  
  
Алгыр қүштүн тырмагы,  
  
Күнкардан туулган қыягым,  
Шүмкардан калган түягың,  
Түн ичинде нур берген,  
Өчтөгөн чыраксың,  
Гаухардан калган түкүмсүң,  
Жакиыдан туулган урпаксың [АТМ, 2].*

Мында калктын Эдил менен Жайыктан көчүү себептери ногойдун ханы Ормамбет бийдин өлүмү, элдин башчысыз калып ыдыроо жагдайлары берилip, анда Ормамбет бийдин үч кызынын эң кичүүсү Сарыша сулуунун бүтүндөй ногой калкына атасын жок-тогону сүрөттөлүүдө.

Алгач тарыхый ыр П. П. Иванов [8], С. П. Толстов, В. И. Жирмунский, М. О. Ауэзов [1], Т. А. Жданко [7], Е. Исмайылов, Н. Даукараев [5], С. Камалов, М. Нурмухамедов, И. Сагитов [15], К. Айымбетов [2], К. Максетов ж.б. илим-поздордун эмгектеринде кецири талдоого алынган.

*Бурынғы өткөн заманда,  
Заманың аўел шағында.  
Ногайдың толы үйинде,  
Сан мың халықлы үй болды.  
Ормамбеттей бий болды.  
Артыў-артыў таўлардан,  
Аса көшти көп ногай.  
Едим менен Жайықтан,  
Жабыла көшти көп ногай.*

Мында, ногойдун ханы Ормамбет дүйнө салгандан кийин Ата Мекени болгон Эдил менен Жайык (Волга-Урал) дарыяларын таштап, Сырдарияга Түркстанга көчуп келгендигин баяндоодо.

*...Калың ногай үй бүлди,  
Жемааты жәм болды.  
Бир тәбеге жәмлести,  
Маслаҳатлесип, кәңести,  
Ормамбет бий өлгенде [10, 27].  
Сан мың ногай бүлгенде,  
Ормамбеттей бийлерден.  
Ул калмады, кыз калды,  
Себил орда тул калды.  
Алгыр қустың пәнжеси,  
Сарыша сулыў дер еди [10, 27].*

Демек, XVI-XVIII кылымдардагы саясий-коомдук түзүлүштүн өзгөргөндүгүн, Алтын Ордо хандыгы кулагандан кийин XIV-XVI кылымдардагы ногойлор союзу пайда болуу жана анын кулоо себептери, баскынчылар-

Түркстан ССР Илимдер Академиясынын Каракалпакстан филиалынын кол жазмалар фондуунда жыраулардан (ырчылардан) жана баксылардан (акындардан) жаздырылып алынган кыска жана көлөмдүү бир канча варианты бар. 1970-жылы Шоманай районунун маданият үйүнүн кызматкари Есенмурат жыраунун шакирти Жумабай Базаровдон 300 саптан турган көлөмдүү текст жаздырылып алынган. 1971-жылы филология илимдеринин доктору Н. Жапаков тарабынан магнит пленкасына жаздырылып, анда:

*Байыркы өткөн заманда,  
Замандын өзөгү турганда,  
Ногойлордун толук үйүндө,  
Сан миң калктуу үй болду,  
Ормамбет бий болду.  
Адыр-адыр тоолордан,  
Аса көчтү көп ногай,  
Эдил менен Жайықтан,  
Жабыла көчтү көп ногай.*

*...Калың ногой бий болбои,  
Жамааты жем болду,  
Бир тәбесү көрүнбөй,  
Маслехтешип кеңести,  
Ормамбет бий өлдү, – деп [10, 27].  
Сансыз ногой бөлүнүп,  
Ормамбеттей билгичтен,  
Ул калбай, кыз калды,  
Кооз ордо тул калды,  
Алгыр қуштун тырмагы,  
Сарыша сууу – дейт эле [10, 27].*

дын мындан кийинки (Түркстандагы жана Хорезмдеги) тагдырлары тууралуу айтылды.

Каракалпак эпосторунун көпчүлүгү “ногой” доорунда пайда болгон. Себеби, дастандарда ногой сөзү көп учурдайт. “Ормамбет

бий”, “Замана”, “Ногайлы”, “Ormambet бий өлгөн күн” толгаулары менен “Каракалпак” деген тарыхый ырда дагы түздөн-түз ногой доорун сүрөттөгөн эпизоддор бар. Каракалпак тарыхын жана этнографиясын изилдөөчү Т.А.Жданко, Ормамбет бий тарыхый инсан, ал ногойлордун ханы болгон. Ормамбет бийдин аракеттери жана каракалпактар арасындагы азырга чейин өздөрүнүн ата-бабаларын ногайлы деп атагандыгы жөнүндө жазма даректерде мындайча сипатталат: “Ногойлор мырзасы Орыс бий жана Ормамбет аракеттери XVI кылымдын II жарымына жатат... Ногайлар мырзасы Ормамбеттин аты ушул доорго XVI кылымдын акыры орус документтеринде учурайт. 1874-жылы Аму Дарыя экспедициясына катышкан Л.Скобелев Шымбайга жакын жерде турган каракалпак бийи Ережеп каракалпактардын эмири дагы ногойлор тууралуу азыркы каракалпактардын мурун ногой болуп атагандыгы тууралуу маалыматтарды берген [7, 483-484].

Адабиятчы Н.Даукараев “Ормамбет бий өлгөндө” толгауну талдоо жасап, XVI кылымдын II жарымындагы каракалпактардын тарыхын “алты уул” (алты улы) аталган ногайлылар менен байланыштырып, XVI кылымдын ортосунда ... «хәр қыйлы тонылыслар нәтийжесинде ногайлылар бүлине баслады. Ногайлылар аўкамына бириккен қәүимлер бир нешеге бөлинеди. Булардың бир

Едил елдиң есиги,  
Едилде де турмадың.  
Жайык жердиң бесиги,  
Жайыкта да турмадың.  
Едилден берман өткенде,  
Ел болуп кеңес салмадың.  
Жайыктан берман өткенде,  
Мендей бақты қараның.  
Кеңесин сирә алмадың,  
Нашар деп көзге илмедин.  
Қәдиримди билмеди,  
Бийден қалған жалғыз, қыз.  
Костарсыз деп журмедиң...  
Алдыңдан басшы кеткен соң.  
Халқым посып көшерсөң...[11, 32].

Бириңиден, ногайлыларга калмактардын басып кириши, экинчиден казак талаалары аркылуу Хорезмге өтүү убагын-

катары Едилдиң төмөнги жағына, Дәрбент, Темир қапы, Қырымға қарай көшти. Екинши Уллы ногай атаптан бөлөгө Москва жакылы болды ҳәм соған тарптты. Ушинши “Алты улы” атаптан бөлөгө (1587-жылы) Жайык дарьясынан өтип, казақ даласы арқалы Туркестанға карап көшти. Ондағы мақсети Хорезмге өтип кетүү еди. Мине, қарақалпақтардың XVI әсирдиң екинши ярымындағы тарихы усы “Алты улы” атаптан ногайлылар менен байланыслы” [5, 38] деп жазат.

Демек, XVI кылымдын II жарымындағы каракалпактардын тарыхын «алты уул» атаптан ногойлор менен байланыштырган. XVI кылымдын ортосунда, ар кандай кол салуулардын натыйжасында ногайлор союзуна бириккен бир канча уруулар бөлүктөрө ажырап, ар кайсы аймактарга тараган. Алардын бир бөлүгү Эдилдин төмөнкү жағына, Дербент, Темир қапы, Крым аймагына қарай көчүп кеткен. Экинчи «Улуу ногой» деп аталган бөлүк Москва тарапты көздөй бет алган. Үчүнчү «Алты уул» атаптан бөлүк (1587-жылы) Жайык дарьясын кесип өтүп, казак талаасы аркылуу Туркстанды көздөй көчүп, ал жактан Хорезмге өтүүнү максат кылган. Каракалпактардын XVI кылымдын экинчи жарымындағы тарыхы дал ушул «Алты уул» атаптан ногойлор менен байланышкан.

Төмөндөгү Сарыша айым толгаундагы ыр саптарында дагы так сүрөттөлгөн:

Эдил элдин эшиги,  
Эдилде да турбадың.  
Жайык жердин бешиги,  
Жайыкта да турбадың.  
Эдилден ары өткөндө,  
Эл болуп кеңеш салбадың.  
Жайыкты кесип өткөндө,  
Мендей бақты қаранын.  
Кеңешин такыр албадың,  
Кичүү деп көзгө илбедин.  
Кадыр-баркымды билбедиң,  
Бийден қалған жалғыз қыз.  
Күчсүз деп айттың...  
Алдыңдан жетекчи кеткен соң,  
Элим чачырап көчүп кетсөң...[11, 32].

дагы казактардын кол салуусу, үчүнчүдөн, Едил-Жайыкты таштап, башка журтка көчүүсү Ормамбет жана анын урпактарынын

каршы болуусу дагы ногайлылардын мырзасы Ормамбет бийдин өлүмү “Он эки сан ногайдун” бүлгүнгө учурашына жана алардын ар тарапка көчүшүнө мажбур кылган.

Т.А.Жданко [7, 483-484] сыйктуу эле Н.Даукараев дагы “*Ormambet bii tarixta bolgon insan XVI kylымdyn I birinchи жарымында ногайлылар бөлүнүп, ар тарапка көчкөндө ал Москва тарапта (орустар тара-бында) болуп, алты уул ногой атанаип жургөн каракалпактардын Хорезмге көчүшүнө каршы болгон*” [5, 176] дейт. К.Айымбетов дагы

Ногайлының елинде,  
Қәдәли өскен кариясы.  
Жигерли өскен жигити,  
Жемаати жәм болыш.  
Бир төбөгө жәмлести,  
Мәслеҳетлесип кенести.  
Нашар да болса шул қызды,  
Шақырып кенес курайык.  
Шакырып халкым кел деди,  
Хаслы нашар болса да.  
Шын ўәлийдің көзи еди,  
Кенести соннан сор деди.  
Калың халкы жыйылып,  
Шақырып алып келеди.  
Кенести соған салады [6,8].

Ошентип, Ормамбет бийдин үч кызынын кичүүсү Сарыша айым ногайлы элин башкарып калган. Мисалы, профессор С. Бахадырова Сарыша айымды мындайча сүрөттөгөн: «Алтын Ордо тарыхка эки жарым кылымдык даңқ алып келди. Алтын Ордонун ыдырашы жана анын ордунда Крым, Казан, Астрахан, Ногой хандыктары пайда болду. Ногайлы саясий биримдиги XVI кылымда тарап, Ормамбет орус таасиринде болуп, көз жумгандан

“Ormambet bii менен Сарыша тарыхта болгон белгилүү инсандар. Бул тарыхый окуя калк ырчылары тарабынан узак жылдар бою ырдалып кылымдар бою аткарылып, биздин күнгө чейин келип жеткендигин” [2, 66] белгилейт. О.Э. Ормамбет бий тарых барактарында Ураз-Мухаммед деп дагы аталган [14, 918]. Ал эми каркалпактарда Улыкмухаммед деген ат менен дагы белгилүү дейт информатор Сейиттин Эмирлан уулу [АТМ, 1]. Ормамбет бий каза болгондон кийин эли-журту Сарыша айымды эл башы кылыш дайында-гандыгы тууралуу:

Ногойлордун элинде,  
Кадырлуу өскөн карыя.  
Күчтүү өскөн жигити,  
Жамааты жыйналыш.  
Бир адырга чогулуп,  
Кенеш куруп сүйлөштү.  
Чабал болсо да бир қызды,  
Чакырып кенеш кылалы.  
Чакырып, элим кел деди,  
Чамасы чабал болсо да.  
Чындыкты караган көзү эле,  
Кенешти ошондон сурашты.  
Калың эли чогулуп,  
Чакырып келип альшты.  
Кенешти ошол жерде айтышты [6,8].

кийин, анын кызы Сарыша атасынын саясатын улантып, өлкөнү башкарған. Жеткиликтүү маалыматтарга караганда, Сарыша айым билимдүү, назик, чечен, интеллигент айым болгон. Тұрмуш курбаган, калкына жол көрсөтүп, кенеш берип, өмүрүн эли-жерин коргоого арнап, согуштун айынан багыты жок калган адамдарды соороткон” [3, 23-24] дейт.

Сарыша айым толгауда бөтөн жерге барғанда элдин жашоосу жакшы болбостугу тууралуу:



*Бүркып аққан Ақдәрья.  
Ақдәрьяга жетерсөң,  
Тыным билмей күндөз-түн.  
Ақдәрьядан өтерсөң,  
Оннан да ары кетерсөң.  
Караңан қалған байрығын,  
Байрыжуртқа жетерсөң.  
Жар басына қонарсаң,  
Жан-жагыңды шоларсаң.  
Тастан болар үйиңиз,  
Сарттан болар бийиңиз.  
Кир жағалы қара сарт,  
Қасыңа келип ақырса.  
Казандай қайнар мийиңиз,  
Сартқа да қызың берерсөң.  
Сарала шапан кийерсөң,  
Сарттан болған ақлығын.  
Арсаланып шықса алдыңа,  
Асылса келип мойыңа.  
Ақылы кем, теги пәс,  
Ақыйланған наимыттың,  
Аңтамассаң бір сөзин.  
Жеккөрмессең тек өзин,  
Жақсы көріп сонда да.  
Жиһенім, - деп сүйерсөң,  
Жөнин билмей ишрекинниң.  
Сүйерсөң де күйерсөң,  
Күндердин күни болғанда.  
Көресини сарттан көрерсөң... [АТМ, 2]*

*Бүркурап аккан Ақдарыя.  
Ақдарыяга жетерсің,  
Тыныт билбей күнү-түн.  
Ақдарыядан өтерсүң,  
Ары дагы жылсан.  
Караңан қалған байлығын,  
Байырқы журтуңа жетесең.  
Жар башына конорсун,  
Айланады карасаң.  
Таштап болот үйүң,  
Сарттан болот бийиң.  
Кир көйнөкчөн кара сарт,  
Жаныңа келип кыйкырса.  
Казанча кайнаған башың,  
Сартқа қызыңды берсөң.  
Сарала чатан кирейсің  
Саргарып көйнөк кийсөң,  
Сарттан болғон урпагың.  
Күлүп чыкса алдыңдан  
Моюнұңа келип асылса,  
Ақылы кем, теги пас.  
Айтқанын түшүнбөсө,  
Жек көрбөйсүң сен өзүн.  
Жакиы көрүп ошондо дагы,  
Жәзним, - деп сүйөрсүң.  
Бир сөзүн дагы түшүнбөсө.  
Сүйөм деп күйүп түрссаң.  
Күндөй болғон күн келсе,  
Көрөр күнүңдү сарттан көрөсүң... [АТМ, 2]*

Бул саптардан улам, жергиліктүү калк “сарттар” менен ассимляцияланып, мындан ары жашоо улантаары жөнүндө алдын ала айтылууда. Тарыхый булактарда “сарт” термини тарых чындығына туура келет, себеби азыркы өзбек эли 1924-жылкы эл каттого чейин “сарттар” жана “өзбектер” деп эки эл катары берилип келгендигин, профессор Т. Кененсариев [9, 64] өз изилдөөлөрүндө бир канча жолу белгилеген. Кийинчөрәк, XVIII кылымда отуруктاشкан өзбектерди, түрк-

төрдү, башка этносторду да сарттар [4, 64] деп аташкан. (“Сарт” термини этникалык мааниде колдонулган эмес. Ал орто кылымдардан бери социалдык мааниде колдонулуп, “дыйкан, кол онөрчү, соодагер” деген түшүнүктүү камтыған) [12, 467]. Султан Бабурдун айтымында XV-VI кылымдарда Фергена ереенүндө Маргалан, Исфара, Кожентте гана сарттар, ал эми Ошто, Анжыянда, Аксикентте түрктөр жашаган [13, 3, 32; 9, 48].

Ошол эле мезгилде жалпы элге кайрылуусунан дагы мисал келтирсек:

Агайинлер, укелер,  
Таныш емес елге бармаңызлар.  
Камчи тиіпер мойыңца,  
Кан сорғалар койныңа,  
Кайтыңызлар кейинге<sup>1</sup>.

Ага-инилер,  
Тааныш эмес элге барбагыла.  
Камчы тиер мойыңца,  
Кан шорголор койнуңдан,  
Артка кайтыла

<sup>1</sup> Полевая запись автора 1960 г., № 14. Архив Кара-Калпакского филиала АН УзССР. Упоминание в легендах Самаркандских узбек-каракалпаков о том, что Ормамбет-бий правил в Хорезме, это, по мнению Л.С. Толстова, уже дальнейшее переосмысление легенды по месту последнего обитания данной группы каракалпаков до их переселения в долину Зеравшана.

Бул кайрылууга карабай элдин бир бөлүгү жер которуп, Хорезмге кеткен болот [16, 35-36]. Хорезмдик каракалпактар дагы Эдил менен Жайыктан Самарканд, Бухара жана Ташкентке көчүп келген Ормамбет бий (Урман бий) жөнүндөгү уламыштын вариантын

*Уш қызының генжеси,  
Сарыша айым дер еди,  
Ормамбет бийдин сол қызы,  
Улдай көргөн муңлысы,  
Бозингендей бозлады,  
Ногайым дер жылады,  
Көзиниң жасын булады [АТМ, 2].*

**Корутунду. Каракалпак элинин «Сарыша айым» элдик поэмасы изилдөөчүлөргө XVI кылымдагы саясий, этностук жана маданий процесстерди түшүнүү үчүн баалуу булац болуп саналат. Изилдөөнүн негизги жыйынтыктары төмөнкүлөрдү камтыйт:**

1. **Тарыхый мааниси:** Каракалпактардын түп аталары эсептелген ногой элинин Эдил-Жайыктан көчүп кетиши, Ормамбет бийдин өлүмү жана ногой урууларынын ыдырашы чагылдырылган. Бул тарыхый окуялар ногой элинин биримдиктен ажырашына алып келген.

2. **Фольклордук баалуулугу:** каракалпак элинин маданиятын жана салттарын чагылдырган эпос. Ал устарттан шакиртке өткөн салттуу мурастын үлгүсү катары каралат.

#### Адабияттар:

1. Ауэзов М. Мысли разных лет. Алма-Ата, 1959.
2. Айымбетов Қ. Халық даналығы. "Қарақалпақстан" баспасы. Нөкүс, 1968.
3. Бекбергенова З.У. О славных женщинах Каракалпакии в исследованиях профессора Сарыгуль Бахадировой./Международный научный журнал "Эпос". № 9(3) – 2023 г.
4. Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVIII – первой половине XIX в. – М., 1983.
5. Дәүқараев Н. Қарақалпақ әдебияты тарийхының очерклери. Кол жазбалар фонды. КК ФАН УзС-СР том 36 инв. 37539.
6. Даукараев Н. 1970-жылдагы талаа дептеринен. №2, 8-бет.
7. Жданко Т.А. Каракалпаки Хорезмского оазиса. Труды Хорезмского экспедиции. М, 1962.
8. Иванов П.П. Қарақалпақ тарийхы бойынша материаллар. М-Л, 1935.
9. Кененсариев Т. Кокон хандыгы (Кыргызстандын материалдарында) Бишкек, 2002.
10. Кожықбаев Ә. Тарийхый қосықлар. (Тарийхый қосық ҳәм аңызлардың басқа жанрларға катнасы хаққында). Нөкис.:Қаракалпакстан, 1980. / Н.Жапаковдун 1970-жылдын август айындагы жүргүзгөн талаа жазуулары. №2,7-14-беттер.
11. Кожықбаев Ә. Тарийхый қосықлар. (Тарийхый қосық ҳәм аңызлардың басқа жанрларға катнасы хаққында). Нөкис.:Қаракалпакстан, 1980

1927-жылы К.Т.Зарифов жазып алган вариантында дагы көрсөтөт [16, 35-36].

Сарыша айымдын атасы Ормамбет бийди жоктогон кошок саптарын дагы жолуктурууга болот:

*Уч қыздын эң кичүүсү,  
Сарыша айым деп атасы,  
Ормамбет бийдин ошол қызы,  
Улдай көргөн муңдуусу,  
Боз ингендей боздооду,  
Ногайым деп көз жаш төгүт,  
Көзүнүн жашын сүртүп [АТМ, 2].*

**3. Сарыша айымдын образы:** Сарыша айым ногой элинин акылман жана эр жүрөк лидери катары сүрөттөлөт. Ал элди бириктириүүдө жана кыйынчылыктарды жеңүүдө маанилүү роль ойногон.

**4. Практикалык мааниси:** тарыхый ыр этнографиялык жана адабий изилдөөлөр үчүн маанилүү материал болуп эсептелет. Бул чыгарма каракалпак жана коңшу элдердин тарыхый жана маданий өзгөчөлүктөрүн түшүнүүгө өбелгө түзет.

«Сарыша айым толгау» каракалпак элинин тарыхый-этностук өзгөчөлүктөрүн, алардын дүйнө таанымын жана социалдык-тарыхый көйгөйлөрүн чагылдырган маданий иденттүүлүгүн сактоо үчүн маанилүү адабий мурас болуп эсептелет. Анын негизинде Каракалпакстан менен коңшулаш элдердин тарыхый жана маданий байланыштары мындан ары изилдениши зарыл.

12. Кыргыздар. – Бишкек, 1991.
13. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. – 3, 32-беттер./Кененсариев Т. Кокон хандыгы (Кыргызстандын материалдарында). - Бишкек, 2002.
14. Нуртазина Д, Исахан М.Б.Постхолотоордынский декаданс и судьбы религии в казахском кочевом обществе XV – начала XVIII вв. Золотоордынское Обозрение / GOLDEN HORDE REVIEW. 2022, 10 (4).
15. Сағитов И. Қарақалпақ халқының қаҳарманлық эпосы. КМБ-Нөкис, 1963.
16. Толстова Л.С. Материалы этнографического обследования группы "Каракалпак" Самаркандской области Узбекской ССР. 35-36-бб. Материалы этнографического обследования группы «каракалпак». Каракалпак и Ферганской долины, стр. 24; Из истории ферганских каракалпаков, стр. 41—42.

<https://znanija.com/task/39753375>

**Автордун талаа материалы (АТМ):**

1. Сейдин Эмирлан Ер Досмамбет. Каракалпакстан, Нөкүс калаасы, 2024.
2. Узақбергенли Бердимурат Бекберген уулу. Каракалпакстан, Нөкүс калаасы, 2024.



Ырчы Узақбергенли Бердимурат Бекберген уулу менен этнографиялык талаа материалын жыйниоо учурунда КР УИАсынын улук илимий кызметкери Т.К. Арзыбаев жана Сейдин Эмирлан Ер Досмамбет Өзбекстан жана Каракалпакстан Жазуучулар союзунун, журналистика бөлүмүнүн башчысы, 2024-жылдын апрель айы Каракалпакстан

УДК: 355.233:351.7(575.2)(04)

**Касымалиев Алмазбек, Кыргыз Республикасынын УИАсынын изденүүчүсү  
Эсенбаева Зарина, И.Арабаев атындагы КМУнун аспиранты  
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ТЕЛЕРАДИОКОРПОРАЦИЯСЫ  
МАМЛЕКЕТТИК САЯСАТТЫН НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ-ИДЕОЛОГИЯЛЫК КАРАЖАТЫ**

**Касымалиев Алмазбек, соискатель Национальной академии наук КР  
Зарина Есенбаева, аспирантка КГУ им. И. Арабаева  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОРПОРАЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
- ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ**

**Kasymaliev Almazbek, Candidate of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic  
Zarina Beisenbayeva, PhD student at the I. Arabaev State University  
NATIONAL TELEVISION AND RADIO CORPORATION  
OF THE KYRGYZ REPUBLIC - THE MAIN INFORMATION AND IDEOLOGICAL MEANS  
OF STATE POLICY**

**Аннотация.** Эгемендик жылдарында Кыргызстандын Улуттук телекөрсөтүүсү (УТРК) өлкөнүн коомдук-саясий жана маданий турмушунда олуттуу ордун ээледи. Бул макалада УТРКнын ишинин негизги аспекттерине талдоо берилип, анын коомдук пикирди калыптандыруудагы, мамлекеттин маалымат-идеологиялык саясатын жүргүзүүдөгү ролуна басым